

Ата-энелер жана окуучулар учун сурамжылоо

«Таланттуу баланы тарбиялагыңыз келеби?»

Сиздерге америкалык педагог жана психолог Дэвид Льюнстун кенештерин сунуштайбыз.

Дэвид Льюнс таланттуу балдарды тарбиялап чыгарган миндеген уй-булөлөрдүн тажрыйбаларын жалпылап изилдеген.

1. Мен баламдын бардык суроолоруна чыдамкайлык менен чындыкты жооп кылып берем. Баламдын олуттуу турдө туруп айткан сөздөрүн мен да олуттуу кабыл алам.
2. Биздин үйдө атайын көргөзмө айнек бар, балам ал жерге өзүнүн колуна жасаган нерселерин көрсөтүү учун коюп коет.
3. Эгерде балам кандайдыр чыгармачылык менен иштөөдөн улам бөлмө чачылып калса, эгер ал чыгармачылык ишин аягына чыга элек болсо ал учун урушпайм.
4. Мен үйдө баламдын чыгармачылык менен алектенуусу учун атайын бөлмө же бурч бөлүп берем.
5. Мен баламды жетишкендиктери учун эмес, өзү кандай болсо, ошол турпатында жакшы көрөөрүмдү көрсөтөм.
6. Мен балама ар дайым жардамга келем.
7. Мен балама келечекке максат коюуга жана чечим чыгарууда жардам берем.
8. Мен балама кызыктуу жерлерди көрсөтүүгө аракет кылам.
9. Мен балама иштеринин жыйынтыгын андан да жакшыртууга туртку берем.
10. Мен баламдын башка балдар менен тил табышып жатканына жана аларды өз уйумдө көргөнүмө кубанам.
11. Мен балама эч качан «сен баарынан жаман баласын» деп айтпайм.
12. Мен баламды басынтуу аркылуу жазалабайм.
13. Мен балама өзү кызыккан китептерди сатып берем.
14. Мен баламды өз алдынча ой жугуртууга уйрөтөм.
15. Мен баламды китеп окууга кичинесинен уйрөтөм.
16. Мен баламдын элестетуусун өстүрөм.
17. Мен кун сайын балам менен өткөрүүгө убакыт табам.
18. Мен баламдын уй-булөлүк бюджети бөлүштүрүүдө кийлигишуусунө, катышуусуна уруксат берем.
19. Мен баламды кетирген катасы учун, бир нерсени аткара албагандыгы учун урушпайм.
20. Мен баламды окуудагы демилгелери учун мактайм.
21. Мен баламды ар турдуу курактагы адамдар менен эркин сүйлөшүүгө уйрөтөм.
22. Мен баламды эски нерселер менен ойноосуна кедерги болбойм.
23. Баламдын жасаган жакшы иштери учун татыктуу мактоо создору менен сыйлам.
24. Мен билбей калган турган, толук жооп айта албаган темалар да болушу мумкун. Бирок мен андай темаларды билбей туруп талкуулабайм.
25. Мен баламдын озун инсан катары сезууге жардам берем.
26. Балама конул бурууга татыктуу телепрограммаларды коруусуно жардам берем.
27. Мен баламдын жасай албагандарына кетирген катачылыктарына «мындай нерсени мен да аткара албайм деп» жооп берип, оңдоодон баш тартпайм. Тескерисинче, жардам берем.
28. Мен баламды остурунун маанилүүлүгүнө ишенем жана балама ишенуу менен мамиле жасайм.

Эгер сиз бул суроолордун 20% менен макул болсоңуз, созсуз башкаларына да маани берип ойлонуп коруңуз.

Эгер сиз кенештердин 50% менен макул болсоңуз, баланы тарбиялоодогу сиздин программаңызга дал келсе, анда сизде аны ишке ашырууга толук мумкунчулугуңуз бар.

Эгер сиз кенештердин 90% аткарып жаткан болсоңуз, озуңузго жана балаңызга кобууроок эркиндик бериңиз.

«Таланттуу баланы тарбиялагыңыз келеби?»

Эскертүү: Урматтуу ата-эне! Жоопко «ооба» же «жок» дегендин бирөөнү тандап көзөнөкчөлөрдү толтуруңуздарды суранабыз.

№	Ата-энелердин пикирлери	Жооп
1	Мен баламдын бардык суроолоруна чыдамкайлык менен чындыкты жооп кылып берем.	
2	Баламдын олуттуу турдө туруп айткан сөздөрүн мен да олуттуу кабыл алам.	
3	Биздин үйдө атайын көргөзмө айнек бар, балам ал жерге өзунун колунан жасаган нерселерин көрсөтүү үчүн коюп коет.	
4	Эгерде балам кандайдыр чыгармачылык менен иштөөдөн улам бөлмө чачылып калса, эгер ал чыгармачылык ишин аягына чыга элек болсо ал учун урушпайм.	
5	Мен үйдө баламдын чыгармачылык менен алектенуусу үчүн атайын бөлмө же бурч бөлүп берем.	
6	Мен баламды жетишкендиктери үчүн эмес, өзү кандай болсо, ошол турпатында жакшы көрөөрүмдү көрсөтөм.	
7	Мен балама ар дайым жардамга келем.	
8	Мен балама келечекке максат коюуга жана чечим чыгарууда жардам берем.	
9	Мен балама кызыктуу жерлерди көрсөтүүгө аракет кылам.	
10	Мен балама иштеринин жыйынтыгын андан да жакшыртууга туртку берем.	
11	Мен баламдын башка балдар менен тил табышып жатканына жана аларды өз уйумдө көргөнүмө кубанам.	
12	Мен балама эч качан «сен баарынан жаман баласың» деп айтпайм.	
13	Мен баламды басынтуу аркылуу жазалабайм.	
14	Мен балама өзү кызыккан китептерди сатып берем.	
15	Мен баламды өз алдынча ой жугуртууга уйрөтөм.	
16	Мен баламды китеп окууга кичинесинен уйрөтөм.	
17	Мен баламдын элестетуусун өстүрөм.	
18	Мен кун сайын балам менен өткөрүүгө убакыт табам.	
19	Мен баламдын уй-булөлүк бюджети бөлүштүрүүдө кийлигишуусунө, катышуусуна уруксат берем.	
20	Мен баламды кетирген катасы үчүн, бир нерсени аткара албагандыгы үчүн урушпайм.	
21	Мен баламды окуудагы демилгелери үчүн мактайм.	
22	Мен баламды ар турдуу курактагы адамдар менен эркин сүйлөшүүгө уйрөтөм.	
23	Мен баламды эски нерселер менен ойносуна кедерги болбойм.	
24	Баламдын жасаган жакшы иштери үчүн татыктуу мактоо создору менен сыйлам.	
25	Мен билбей калган турган, толук жооп айта албаган темалар да болушу мумкун. Бирок мен андай темаларды билбей туруп талкуулабайм.	
26	Мен баламдын озун инсан катары сезууга жардам берем. Балама конул бурууга татыктуутелепрограммаларды коруусуножардам берем.	
27	Мен баламдын жасай албагандарына кетирген катачылыктарына «мындай нерсени мен да аткара албайм деп» жооп берип, ондоодон баш тартпайм. Тескерисинче, жардам берем.	
28	Мен баламды остурунун маанилуулугуно ишенем жана балама ишенуу менен мамиле жасайм.	

Окуучунун аты-жөнү: _____ Ата-энеси (же башка туугандары): _____